

Аскер уулу Нурлан атындагы жалпы билим берүү орто мектеби

ТАРБИЯЛЫК СААТ

ТЕМА: КИТЕП –БИЗДИН ДОСУБУЗ .

3-КЛАСС

Класс жетекчи:Бообекова Н.Ж.

Сабактын темасы: “Китеп-биздин досубуз”.

Сабактын максаты: 1. Китептин пайда болушу жөнүндө маалымат алышат.

2. Ырлар накыл-сөздөр аркылуу китептин

баалуулугун, пайдалуулугун билишет.

3. Китептен алган билимдерин турмушта пайдалана билүүгө тпрбияланышат.

Сабактын жабдылышы: Китептер, сүрөттөр, телевизор, макал-лакаптар.

Саламдашуу.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Гимни.

Мугалим: “Китепти көп окуган адам, өзүн адептүү, кубаттуу, акылдуу сезет”. (Я. Судрабкалы)

Видеотасмадан китептин пайда болушу, тарыхы, жөнүндө кененирээк көрсөтүлөт.

Балдар айткылачы силер китеп жөнүндө кандай ыр саптарын билесиңер?

Билбегенди билгизген ,

Мээге сезим киргизген .

Китеп менин акылым,

Изат

Китеп менин жакыным.

Турмуш сырын үйрөткөн,

Көркөм, чечен сүйлөткөн.

Көкөлөтүп көңүлдү,

Айтегин

Табиятты бийлеткен.

Китеп менин акылым,
Китеп менин жакыным.
Китепти сүй баркын бил, Айым
Китептин көп акылы,
Ким китепке дос болсо,
Ал ошонун жакыны.

Китеп деген бир укмуш,
Камтыйт аалам сырларын.
Талбай окуп, түшүнүп, Раадбек
Акылдуу бол, бил баарын.

Сайрап турсун ар үйдө,
Тамгалары китептин.
Заманы жакшы, турмушу, Умар
Китеби бар адамдын.

Азаматсыңар балдар!
Доскадагы макалдарды окуучулар окуп, чечмелеп беришет.
“Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы”.
“Китеп дүйнөсүнүн кулпусу жок”.
“Китепти окуп, баркын бил!”.
“Китеп биздин досубуз”.

Бышыктоо үчүн суроолор: 1. Эмне үчүн китеп билим булагы деп айтылат?

2. Бүгүн китеп жөнүндө кандай маалыматтарды алдыңар?

3. Китеп кандай эмгек менен жасалат экен?

Үйгө: Китепче жасап, китеп жөнүндө макалдарды жазып келесиңер.